



КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИ
факультети
Театралдык искусство бөлүмү
Курстун программасы

www.manas.edu.kg

Курстун коду	Курстун аты (Кыргызча)	Курстун аты (Түркчө)	Семестр	Апталык саат	Кредит	ЕКТС
ТҮҮ-403	КӨРКӨМ СӨЗ III	ARTİSTİK SÖZ III	7	1 + 2	2	4

Курстун деңгээли	Бакалавр
Курстун түрү	Талаптуу
Курстун мугалими	Ага окутуучу Гүлмира ТЫНАЛИЕВА
Курстун тили	Кыргызча
Жардамчылар	Yok
Аудитория	İİBF - 204
Курстун максаты	Кыргыз театры жана киносу жараткан баалуулуктарды сактоо, көркөм сөз маданиятын, кыргыз адабий тилин сахнада жайылтуу, аларга жаңыча жашоо берүү, студенттердин эс-тутумун, шык-жөндөмдөрүн калыптандыруу, кейипкердин образын жаратууда өз алдынча, чыгармачылык менен иштөөсүн өнүктүрүү, актердук чеберчиликке машыктыруу.

Колдонулуучу адабияттар

	Колдонулуучу адабияттар	Адабияттын түрү
1	Е.Савичева «Сценическая речь»; З.Савкова «Техника звучащего слова»; Г.Дулатова Кыргыз театрынын сахналык кеби. Г.В.Артоболовский «Художественное чтение»М.О.Кнебель «Слово в творчестве актера» Г.Тыналиева "Көркөм окуу " Усулдук китеп	Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар

1	1.Студент көркөм чыгармалардын негизинде элдин тарыхы, улуттун өзгөчөлүгү, дүйнө таанымы жана руханий баалуулуктары менен таанышат; 2.Көркөм адабияттын жанларын окуп үйрөнүү менен,ар кыл образдарды сахнага алып чыгууга жетишет; 3. Мугалимдин жардамы менен, чыгармалардан алынган образдарды талдоого үйрөнөт; 4.Көркөм окууда сүйлөө эрежелерин сактап, образдын логикасын, психологиясын иштеп чыгат; 5.Студент өз алдынча моноспектаклди сахнага алып чыгат;
---	--

Курстун планы

Апта	Темасы
1. Апта	Көркөм окуунун негизи. Көркөм окуу сабагына кирүү .Көркөм окуу жана окурмандын негизги тапшырмасы.Көркөм окуу-аткаруучулук өнөр.
2. Апта	Окурман жана актер .К.Станиславский көркөм сөз искусствосу жөнүндө Актер сүйлөгөндү билиш керек Станиславскийдин айтуусунда—бул ой,бул сөздү эмне максат менен угарманга айтып жатам.
3. Апта	Чыгарма тандоо.Текстин үстүнөн иштөө.Чыгарманын көркөмдүүлүгү жана идеалдуулугу.3-курстун студенттери Кыргыз жазуучуларынын адабий чыгармаларынан үзүндү тандашат.Проза.Т.Касымбеков “Сынган кылыч”Ч.Айтматовдун чыгармалары.
4. Апта	Адабий тексти -чыгармага ылайыкташтыруу.РедакциялооТексти топтоо.Тексти редакциялоо-бул бир нече кыскартуулар, кошумчалар, айрым сөздөрдү алмаштыруу.Тексти топтоо-бул үзүндү бөлүү, тексти кыскартуу тексти оңдоо, өзүнчө аткарылуучу чыгарманын эпизоду-бүтүндүгү, аткарыла турган чыгарма характерлүү болушу керек.
5. Апта	Актердун чыгармачылыгындагы—сөздүн орду сөз-бул кыймыл. Биз драматургдардын чыгармаларын кайра иштеп чыгабыз.Чыгармадагы сөз астында камтылган ойлорду ачабыз. Биз бөтөн текске-өзүбүздүн подтексти кийрийбиз. Биз бүтүндөй материалды өзүбүз аркылуу өткөрөбүз. Сезимибизде кайра жаратабыз. Биз алар менен психологиялык жана физикалык а журулушабыз. Биз өзүбүздө нукура шыкты жаратабыз.Менин максатым дейт Станиславский—силердин өзүңөрдөн жаңы адамды жаратуу.

Курстун планы

6. Апта	“Элестөө Фактыны баалоо. Окуя.Актер өзүнүн каарманы менен болгон окуяларын көрүүсү зарыл Көрүү.Текст.Сөз менен кыймылды элестөө менен бекитип.,ошол элестөөнү ой менен,сөз менен айтуу керек тушунгү.
7. Апта	Сөздүн техникасы жана логикасы.Ички монолог.Логикалык жана психологиялык паузалар.Басым.Акцентуация.Интонация.Сөздү жөн гана сүйлөө,бул өзүнчө илим.Өзүнүн закону бар.Логикалык пауза---текстеги ойду ажыратууга жардам берет.Психологиялык пауза---ошол ойго,фразага жашооберип,текстин ички оюн билдирет.Интонация---үндү колдоно билүү.Унду катуу,так угарманга жеткирүү.1-Ойду—жеткирүү ыраактыгы2-Татаал сезимди---жеткирүү ыраактыгы.3-Көркөм----ыраактык,айтылуучу чыгарманы ачык коркомдөп берүү.баяндоожана монолог.Иреттелген фразадагы башкы ойду жеткирүү.Люфтпауза—абада асылуу паузасы,дем алуунун астындагы эң кыска пауза.
8. Апта	Аткаруучулук чеберчилик.Баяндоо искусствосу.Окурмандын негизги иши---реалистик баяндоо.Орус Түрк жана Кыргыз адабий классик жазуучулрынын чыгармаларын көркөм окуу.” Ара сынак
9. Апта	Образдардынхарактерлүүлүгү.Каармандардын өз ара мамилелери.Баяндоодогу каармандар менен болгон өзгөрүүлөр.Дүйнөлук классикалык чыгармалар.В. Шекспир Бомарше Шиллер Ибсен А.Чехов А.Горький А.Островский Н.Гоголь.
10. Апта	Кыймылдын шарты .Ойду ээрчүү.Окурманчыгармадагы чагылдырылган окуяны бере алышы керек.Ойду ээрчүү окурмандын өтмө кыймылы.Чыгарманын идеясын аныктап,окурман баяндаманы багындырат.Чыгарманын өзөктүү жерлерин,ойду ээрчүү---туура коюлган акцентке байланыштуу.
11. Апта	Түз жана Кыйыр сөз.Акценттер жана диалектизмдер.Каармандын жана автордун сөзү.Каармандын түз айтылган сөзү аркылуу баяндоонун сюжетин көркөмдөөгө болот.Башка тил акцнттерине өзгөчө көңүл бөлүш керек.ошондой эле—каармандарга характерлүүлүк берүүдөгү фонетикалык диалектизмге.Окурман ошол тилдин нукуралык айтылыш өзгөчөлүүлүгүнө чыгармачыл жаратуусунда өзгөчө көңүлбурушу зарыл.
12. Апта	Сөздүн фонетикалык стили.Негизги образ.Сөздүн фонетикалык стилинде ар түрдүү сөзформасы бар.Ар түрдүү социалдык абалга ылаыкташуу.Айтуучулук искусствосу--бул окуяны айтуучунун жандуу аткаруусу аркылуу берүүсү,угармандар менен болгон түз байланышуусу.Ойдун ар түрдүүлүгү,образдын,интонацианын,тоналдык түрлөрдөн баяндоочунун негизги образы түзүлөт.
13. Апта	Поэзия.Ыр чыгармачылыгынын аткаруучулугу.Ыр—бул көркөм сөз өнөрүндөгү өзгөчө түрЫр адамга сөздү өзгөчө айтууда керек.Поэтикалык чыгарманын оюн берүү.3-курстун студенттерине жазгы сынакка—Кыргыз,Орус.Түрк поэзиясынын авторлору берилет. А.Осмонов Т.Кожомбердиев Ө.Даникеев Ш.Дүйшеев Р.Рыскулов С.Есенин А.Блок А.Ахматова А.Пушкин Чыгыш авторлору.
14. Апта	Проза.Тамсил. Окутуучулук тенденциясы жогорку кыска жомок.Ыр түрүндөгү окуясы бар аңгеме.Бул аңгеменин максаты—кулк-мүнөздүк чындыкты ойдо калтыруу.Тамсилдин негизги айтуучулук элементтери бар.1-экспозиция2-башталышы3-өсүү4-чечилиши.Студенттер Кыргыз жана орус тамсил жазган авторлордун чыгармаларын көркөм окушатПрозалык чыгармалар Кыргыз адабий чыгармаларынан.
15. Апта	Көркөм окуудагы жанр жана стиль.Аткаруучулук стиль.;Коомдун жана автордун стили.Нукура жогорку көркөмдүктө болш үчүн окурман ар түрдүүлүктү бир стилдүүлүккө алып келиши керек.автордун чыгармачыл жүзү менен чыгарманын адабий стилин аткарууда эки метод бар.1-Сөздүн пафостук тизмеги бул---көтөрүмдүүлүк.2-баяндоо түзүлүшү---күнүмдүк сатиралык башталышта элестетип көрсөтүү.Стиль.Возрождение.Античность.ар бир коом,түзүлүш,класс----өзүнүн стилин түзөт.
16. Апта	Финал сынак

Баалоо

Баалоо каражаты	Саны (даана)	Үлүшү (%)	Жалпы үлүшү
Арасынак	1	40	40
Финал сынагы	1	60	60